

«БЕКИТЕМИН»

Кыргыз Республикасынын
Улуттук илимдер академиясынын
Саясий изилдөөлөр жана экспертиза
Борборуун директору,
ю.и.д. профессор, КР УА
корреспондент мүчөсү
Арабаев Ч.И.

«4» декабрь 2020ж.

12.00.02 - конституциялык укук; муниципалдык укук адистиги боюнча, юридика илимдеринин кандидаты окумуштуулук даражасын изденин алуу учун жазылган Бакирова Нургүл Жакыповнанын: "Кыргыз Республикасындагы сот реформасынын конституциялык-укуктук маселелери" деген темадагы диссертациясына жетектеөчүү үюм - Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер академиясынын Саясий изилдөө жана экспертиза борборунун мамлекет жана укук болумүнөн

ПИКИР

1. Изилденген теманын актуалдуулугу

Бул диссертациялык изилдөөнүн темасынын актуалдуулугу коомдук-саясий жаңылануулар укуктук мамлекеттин өнүгүүсүнүн багыттары катары, укуктарды жана эркиндиктерди коргоо боюнча эл аралык конвенцияларды таануусу - Кыргыз Республикасынын улуттук сот тутумун реформалоонун эң негизги муктаждыктарын аныктады.

Көрсөтүлгөн инновациялык комплекстер соттун коомдогу ролу менен түздөн-түз байланыштуу. Сот бийлиги конституциялык мыйзамдуулукту орнотууда, мыйзамдуулук принципин сактоодо башкы ролду ойнору шексиз. Кыргыз Республикасында сот бийлиги бардык адамдардын конституциялык укуктарын жана эркиндиктерин натыйжалуу коргоого чакырылган.

1990-жылы 15-декабрда Кыргызстан үчүн тарыхый окуя болду, анда укуктук мамлекет катары жашоосунун эң маанилүү принциби болуу менен "Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик суверендүүлүгү жөнүндө" Декларация кабыл алынган күнден тартып, бийликтин бутактарга болунгендүгүн жарыялады.

1993-жылы Кыргыз Республикасынын Негизги Мыйзамынын кабыл алынышы жана сот бийлигинин көз карандысыздыгын жана өз алдынчалуулугун таануу аны андан ары институционалдаштыруунун баштапкы чекити болуп калды. Ошондой болсо да, ушул кезге чейин көз карандысыз сот бийлиги жок. Жүргүзүлүп келген реформалардын негизги багытты катары сот бийлигинин көз карандысыздыгын жана өз алдынчалыгын камсыз кылуунун өзүнүн таржымалы бар. Бул изилдөөнүн максаты Кыргыз Республикасында сот тутумунун калыптануу жана реформалоо процессин деталдаштыруу болуп саналат.

1993-жылы Кыргыз Республикасынын Конституциясы кабыл алынгандан кийин, эгемендүү мамлекеттин бардык ченемдик укуктук базасын, анын ичинде сот тутуму жана сот тузулушун реформалоо процесси башталды.

Биздин көз карашыбыз боюнча, сот бийлигинин феномендик маанисин актуалдаштыруу жана бийлиktи бөлүштүрүү концепциясын социалдык-укуктук жактан аныктоо Кыргыз Республикасынын Негизги мыйзамындагы Кыргызстанды демократиялык, дин аралашпаган, укуктук жана социалдык мамлекет катары караган жобо менен тыгыз байланышат. Аталган конституциялык жобону түшүнүү укуктук

мамлекеттин парадигмасынын калыптануусуна түздөн-түз багытталып, көз карандысыз сот бийлигин алдын-ала мамлекеттин жана социумдун өз ара аракетинин эң маанилүү кепилдиктеринин бири катары аныктайт.

Кыргыз Республикасындагы мамлекет түзүү тажрыйбасы ар бир бийлик органдарында туура тандалып алынган формалар Кыргыз Республикасынын Баш мыйзамында камтылган мүмкүнчүлүктөрдү пайдаланууга кыйла толук обөлгө түзгөндүгүн аныктоого мүмкүндүк берет.

Кыргыз Республикасында мамлекеттик өнүгүүнүн конституциялык парадигмасына таасир эткен жаңылануулар, Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын негизги булагы болгон Кыргыз Республикасынын Негизги Мыйзамына (2016) өзгөртүүлөрдү киргизди жана ченемдик укуктук массивдеги өзгөртүүлөрдү жаңыртып, бүтүндөй сот бийлигинин жана анын тутумунун толук кандуу иштешиң камсыз кылды.

Ошентип, эң маанилүү аспект болуп соттук-укуктук реформаны актуалдаштыруу эсептелет, ал иш жүзүндө сот өндүрүшүнүн жаңы моделин жана Кыргыз Республикасында жөнөкөй жараптардын эркиндиктерин жана кызыкчылыктарын коргоого багытталган көз карандысыз соттук түзүлүш катары каралды.

Кыргызстандын сот тутумун реформалоо концепциясы колдонуудагы мыйзамдарды жаңылоону камтыйт жана соттордун, укук коргоо органдарынын жана башка мыйзам актыларынын сот адилеттитин жүзөгө ашыруунун көнтөген аспекттери менен байланышкан уюштуруунун жана иш-аракеттердин бир кыйла төң салмақтуулугун камтыйт деп таануу керек. Демек, реформалардын белгиленген максаттарын жүзөгө ашырууда формасына, мазмунуна, илимий конституциялык-укуктук аспекттерине, эл аралык укуктук стандарттарга оптималдуу шайкештиги иштеп чыгуу зарыл.

Ошентип, бул диссертациялык изилдөөнүн актуалдуулугу ушул мамилелерди укуктук жөнгө салуунун жеткилеңсиздиги, бул теманы бирдиктүү илимий изилдөөнүн жоктугу, ошондой эле жургүзүлүп жаткан сот реформасы жаатында мамлекеттин функциясын жүзөгө ашыруунун карама-каршы тажрыйбасы менен түшүндүрүлөт. Ушуга байланыштуу, жалпы Кыргызстанда юридикалык илим жана практика үчүн жургүзүлүп жаткан сот реформасынын өзгөчөлүктөрүн билүү жана негизги багыттарын аныктоо кечикирилгис милдет экендиги талашсыз.

2. Илимий натыйжалар

Бул илимий иште төмөнкүдей жаңы илимий негизделген теориялык натыйжалар келтирилген, алардын бардыгы жалпысынан юридикалык илимдин өнүгүшү үчүн чон маанигээ:

1-натыйжа. Диссидент сот тутумун тарыхый эволюциясы бир нече баскычтардан откон деген позицияны негиздел, аларды төмөнкүчө болуп карайт:

- 1 – Совет дооруна чейинки мезгил (1917 ж. чейин);
- 2 - Совет мезгилииндеги реформалар (1917 - 1990 жж.);
- 3 – заманбап доор (1993ж. – азыркы учурга чейин).

Совет дооруна чейинки мезгилде сот тутуму шариат жана адат нормаларына негизделип, кийин белгилүү империялык системаны реформалоо менен байланышкан өзгерүүлөргө дуушар болгон, бул советтик салттуулуктун принциптеринин ырааттуулугун сактоо менен принципиалдуу жаңы сот моделин курууга түрткү болгон. Ушундан улам, Кыргызстандын эгемендүүлүккө ээ болушу сот тутумун өнүгүүнүн улуттук концепциясынын негизинде форматтоого шартталган деген тыянакка келген. Ошол эле учурда, Кыргыз Республикасынын сот тутуму жаңы көз карандысыз мамлекеттердин укуктук тутумдарынын жалпылыгын жана өзгөчөлүгүн эске алуу менен, КМШнын сунуш кылышкан типтүү мыйзамдарына негизделген.

2-натыйжа. Изилдөөде Кыргыз Республикасынын 1993-жылдагы Негизги Мыйзамында бийлики белуштуруунун белгилүү принципи түзүлгөн жана ал бийликтин ажырагыс механизминдеги сот бийлигинин ролун жана максатын объективдүү

чагылдыруучу мыйзамдын үстөмдүгүнө жетишүүнүн олуттуу аспектиси катары иш алыш баргандыгы негиз катары алынат. Ушуга байланыштуу Кыргыз Республикасынын Конституциясын да, Кыргыз Республикасынын колдонуудагы мыйзамдарын да талдаа жатып, сот тутумун мамлекет тарабынан белгиленген процессуалдык жол-жоболорду жана мажбурлоо чараларын колдонуу менен коомдогу чыр-чатактарга таасир этүү жендемдүүлүгү жана мүмкүнчүлүгү катары чечмелөө логикалуу деген тыянакка келген. Кыргыз Республикасынын сот тутумун реформалоонун негизги багыттары, конституциялык-теориялык жана идеологиялык-маалыматтык мазмунун актуалдаштыруу: сот тутумунун концептуалдык аппаратына байланыштуу конституциялык жана укуктук жоболорду тактоого негизделип, бийлик бутактарынын ортосундагы мамилелердин негиздери кенири баяндалган; "Кыргыз Республикасынын Жогорку Сотунун Конституциялык палатасы жөнүндө" конституциялык Мыйзамдын кошумча конституциялык-укуктук жөнгө салуусу жаңыланууда.

3-натыйжа. Диссертант соттордун көз карандысыздыгы, укуктары менен эркиндиктерин коргоонун шарттары институционалдык аспектини актуалдаштыруу аркылуу жургүзүлөт деген тыянағын негиздейт. Диссертант тарабынан сот адилеттигин жузегө ашырууда саясаттан тышкary болгон көз карандысыздык, сотту тандоонун жана дайындоонун өзгөчө тартиби менен камсыздылган мыйзамга баш ийүүден: ыйгарым укуктарды токтото туруунун жана токтотуунун өзгөчө тартиби; сотторго таасир этүү мүмкүнчүлүктөрүн, башка сотторго откөрүп берүү же еткөрүп берүү процессиндеги кысымдарды чётке кагуу, ардактуу эс алууга чыгуу укугүн жокко чыгарган иш-чараларды жузегө ашыруунун атайын тартибин белгилөө; соттордун кол тийбестик принципинин мамлекет тарабынан таанылышынан келип чыгары белгиленген. Ошол эле учурда, бул институционалдык аспектилердин жыйындысы, биринчи кезекте, коом жана жарандык коом институттары (адам укуктары боюнча бейекмет уюмдар, ЖМКлар, коомдук бирикмелер) тарабынан көзөмөл жургүзүүнү болжолдойт, анткени көзөмөлдүн ушул түрүнүн жоктугу эгемендик институтун андан ары демократиялаштырууга тоскоолдук кылат.

4-натыйжа. Автордун пикири боюнча, изилдеө учурунда сот бийлигинин негизги өзгөчөлүгү анын сот адилеттигин ишке ашырууда адилеттүүлүкту аныктоо үчүн жалпыга маалымдуулуктун, атаандаштыктын, көз карандысыздыктын, коллегиалдуулуктун белгилүү теориялык принциптеринин негизинде иш алыш баарын аныктайт. Демек, көз карандысыздыктын кепилдиги - соттордун Кыргыз Республикасынын Негизги Мыйзамына каршы келген ченемдик актыны колдонууга укугу жок деген конституциялык ченем. Сот бийлиги конституциялык объективдүү ыйгарым укуктарда көзкарандысыз жана суверендуу болуп саналат жана ал өзүнүн чечимдери жана иш-аракеттери үчүн жооп берет.

5-натыйжа. Изилдеөнүн автору тарабынан 2012-жылы Кыргыз Республикасынын Президентинин "Кыргыз Республикасынын сот тутумун реформалоо боюнча сунуштарды иштеп чыгуу боюнча комиссияны түзүү жөнүндө" Жарлыгы кабыл алынган күнден тартып, 2019-жылга чейинки 5 жыл аралыгында, негизинен, реформалоонун институционалдык жана ченемдик укуктук актылары түзүлгөндүгү негиз катары келтирилет. Мамлекеттик органдардын координацияланган иш-аракеттерин камсыз кылтуу максатында Кыргыз Республикасынын Президентинин алдындаагы Соттук реформа боюнча Кеңеш түзүлүп, ал реформанын артыкчылыктуу багыттарын белгиледи. Бирок, диссертанттын пикири боюнча, жетишилген натыйжалар дагы деле болсо толугу менен ишке ашпай жатат жана мындан ары да институционалдык чараларды талап кылат.

6-натыйжа. Диссиденттүн пикири боюнча, конституциялык жана профилдик ченемдик укуктук актылардын базасын жаңыртуу конституционалдык жана институционалдык жактан да сот системасын реформалоого түрткү берди. 2011-жылы "Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун Конституциялык палатасы жөнүндө" Мыйзам күчүнө кирди. Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун Конституциялык

палатасы - конституциялык өндүрүш аркылуу өз алдынча конституциялык контролдоону жүзеге ашыруучу жогорку сот органы, контрол жүргүзүү борборлоштурулган мүнөзгө ээ. "Кыргыз Республикасынын судьяларынын статусу жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамында Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун Конституциялык палатасынын судьялары Президенттин сунушу менен, Сотторду тандоо кенешинин сунушуна негизделип, Жогорку Кенеш тарабынан шайланат; Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун Конституциялык палатасынын судьялары биринчи жолу 7 жылдык мөөнөтке, андан ары Кыргыз Республикасынын Баш мыйзамында белгиленген жаш куракка жеткенге чейин шайланат деп көрсөтүлгөн.

Кыргыз Республикасынын Жогорку Кенешинде Кыргыз Республикасынын Жогорку Сотунун Төрагасынын отчетторун угуу жол-жобосу конституциялык көзөмөлдүн милдеттүү түрүнө айланышы керек деген позицияга негизделген. Демократиялык мамлекеттердеги плебисциттин үстөмдүк кылуу принципине таянып, Кыргыз Республикасынын жаарандарынын "биринчи" инстанциянын судьяларын түз шайлоо аркылуу шайлоо укугун түзүү сунушталууда. Ошол эле учурда, Кыргыз Республикасынын Негизги Мыйзамынын 94-беренесинин 8-пунктунун ченемдерине ылайык, жергиликтүү соттордун судьялары Президент тарабынан Сотторду тандоо кенешинин сунушу боюнча биринчи жолу 5 жылдык мөөнөтке, андан кийин жаш курагына жеткенге чейин дайындалат. Демек, сот ишмердүүлүгүн "өмүр бою жүргүзүү" эрежесин негиздөө логикалуу. Ошондой эле, автор Кыргыз Республикасынын Президентинин алдында сот бийлигин уюштуруу жана анын ишмердүүлүгү боюнча департаментти түзүү жөнүндө, институционалдык деңгээлде сот бийлигинин аткаруу бийлигине "баш ийүүсүнө" жол берүү жобосун негиздүү деп эсептейт.

3. Диссертацияда баяндалган изденүүчүнүн жыйынтыктарындағы жана корутундуларындағы ар бир натыйжалынын (илимий позициянын), негиздүүлүгү жана ишенимдүүлүк даражасы

1-натыйжа. Сот институтун калыптандыруу жана өнүктүрүү жаатында кыргыз жана чет өлкөлүк авторлордун көптөгөн илимий эмгектерин ар тараптуу изилдөө менен негизделген. Бул мыйзамдын жана мыйзамдардын теориясын терең талдоого негизделгендиктен, ишенимдүү.

2-натыйжа. Сот реформасын жүргүзүү боюнча колдонуудагы мыйзамдарды изилдөөгө негизделген. Бул Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын жоболорун талдоонун натыйжаларынын жана ушул чөйрөдөгү тажрыйбанын негизинде ишенимдүү.

3-натыйжа. Негиздүү, анткени изилдөө Кыргыз Республикасынын Конституциясынын ченемдерин талдоонун жана сот институту боюнча илимий изилдөөлөрдүн негизинде жүргүзүлөт. Корутундулар ишенимдүү, анткени алар ушул темадагы илимий эмгектерди изилдөөнүн натыйжалары жана ушул чөйрөдөгү мыйзамдардын жоболору менен тастыкталган.

4-натыйжа. Ал илимий изилдөөлөрдүн талдоосуна жана сот реформасы жаатында жакынкы жана алысқы чет өлкөлөрдүн Конституциясынын ченемдерине негизделгендиктен, негиздүү. Чет мамлекеттердин ченемдик укуктук актыларынын жоболорун талдоонун жана ушул чөйрөдөгү практиканын алтынган натыйжаларынын негизинде ишенимдүү.

5-натыйжа. Ал илимпоздордун жана практикердин Кыргыз Республикасынын Президентине караштуу Соттук реформа боюнча кенештин ишмердүүлүгүнө болгон заманбап мамилелерин талдоого негизделген. Ишенимдүү, анткени ал чет өлкөлүк жана ата мекендик мыйзамдардын тажрыйбасын ар тараптуу изилдөөгө негизделген.

6-натыйжа. Ал колдонуудагы мыйзамдарды жана мыйзам алдындағы актыларды талдоого негизделгендиги менен далилденет. Ишенимдүү, анткени ал сот адилеттигин

жүзегө ашыруу боюнча Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын колдонуу практикасын ар тараптуу изилдөөгө негизделген.

4. Изденүүчүнүн диссертацияда баяндалган ар бир илимий натыйжаларынын (позициянын), корутундуларынын жана жыйынтыктарынын жаңылык даражасы.

1-натыйжа – жаңы. Изденүүчү Кыргыз Республикасынын сот тутуму жаңы көз карандысыз мамлекеттердин укуктук тутумдарынын жалпылыгын жана езгөчелүгүн эске алуу менен, КМШнын сунуш кылышкан тииттүү мыйзамдарына негизделген деген тыянакка келген.

2-натыйжа – жаңы. Изденүүчү конституциялык ченемдерди талдоонун негизинде, Кыргыз Республикасынын сот тутумун реформалоонун, конституциялык-теориялык жана идеологиялык-маалыматтык мазмунун жаңыртуунун негизги багыттарын негиздеген.

3-натыйжа – жарым-жартылай жаңы. Изденүүчү сот тутумунун көз карандысыздыгын укуктарды жана эркиндиктерди коргоонун шарты катары таануу максатка ылайыктуу деген тыянакка келет, бул институционалдык аспектини актуалдаштыруу менен жүзегө ашырылат. Конституциялык ченемдердин маңызын талдап чыккандан кийин автор сот адилеттигин жүзегө ашырууда саясаттан тышкары болгон көз карандысыздык, сотту тандоонун жана дайындоонун езгөчө тартиби менен камсыздалган мыйзамга баш ийүүден: ыйгарым укуктарды токтото туроонун жана токтотуунун езгөчө тартиби; сотторго таасир этүү мүмкүнчүлүктөрүн, башка сотторго еткерүп берүү же еткерүп берүү процессиндеги кысымдарды четке кагуу, ардактуу эс алууга чыгуун укугун жокко чыгарган иш-чараларды жүзегө ашыруунун атайын тартибин белгилөө; соттордун кол тийбестик принципинин мамлекет тарабынан таанылышынан келип чыгары белгиленген.

4-натыйжа – жарым-жартылай жаңы. Соттук реформаны ишке ашыруу боюнча Кыргыз Республикасынын конституциялык мыйзамдарын талдоонун негизинде, диссертант көз карандысыздык кепилдиги - бул Кыргыз Республикасынын Негизги Мыйзамына каршы келген ченемдик актынын колдонулбашы жөнүндө конституциялык ченем деп белгилейт. Демек, сот бийлиги конституциялык объективдүү ыйгарым укуктарда көз карандысыз жана суверендүү болуп саналат жана ал өз чечимдери жана иш-аракеттери үчүн жооп берет.

5-натыйжа. – жарым-жартылай жаңы. Диссертант Кыргыз Республикасында жүргүзүлүп жаткан соттук реформа жаатында жетишшилген натыйжалар дагы деле болсо толук ишке ашпай жаткандыгын белгилейт. Демек, ал мындан аркы институционалдык чараларды талап кылат.

6-натыйжа. – жаңы. Автор жүргүзүлгөн анализдин негизинде, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Төрагасынын отчетторун Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинде угуу тартиби конституциялык көзөмөлдүн мильдеттүү формасы болуп калышы керек, демократиялык мамлекеттердин плебисцитинин үстөмдүк кылган принципине негизделген, Кыргыз Республикасынын жаңандарынын "биринчи" инстанциянын судьяларын түз шайлоо жолу менен шайлоо укугун түзүү зарыл деген тыянакка келет. Ошондой эле, Кыргыз Республикасынын Президентинин алдында сот бийлигин уюштуруу жана анын ишмердүүлүгү боюнча департаментти түзүү жөнүндө, институционалдык деңгээлде сот бийлигинин аткаруу бийлигине "баш ийүүсүнө" жол берген жобого негизделет.

5. Илимий натыйжалардын теория жана практика үчүн мааниси, диссертациялык изилдөөлөрдүн натыйжаларын пайдалануу боюнча сунуштар.

Кыргыз Республикасында сот реформасын регламенттөө жана анын иштиктүүлүгү боюнча илимий-теориялык жана практикалык көз караштарды комплекстүү конституциялык-укуктук изилдөө менен талкууланган, ошондой эле кээ бир "алсыз

"жактарын" ачып берген. Изилдеөнүн жүрүшүндө жүргүзүлүп жаткан сот реформасын оптималдаштыруу боюнча теориялык тыянактар жана сунуштар түзүлгөн.

Теориялык тыянактар сунушталган анализдер менен шартталган. Ошондой эле, Кыргыз Республикасындагы бир нече жыл ичиндеги сот практикасына, реформаларды жузегө ашыруунун конституциялык-теориялык маселелерине сереп салуу жана талдоо жүргүзүүнүн, сот адилеттигин жүргүзүүнүн ар кандай аспектилери кылдаттык менен иликтенген. Демек, мындагы теориялык жыйынтыктар Кыргыз Республикасында укуктук мамлекетти түзүү, укук чыгаруу ишмерүүлүгүн жакшыртуу, конституциялык институттарды өнүктүрүү маселелери боюнча жаңы атайын илимий-теориялык изилдеөлөрдүн базасы катары кызмат кылат.

Диссертацияда аныкталган корутундулар менен сунуштар мамлекеттик жана жергиликтүү органдардын ишинде, эң оболу сот системасында, Кыргыз Республикасынын Конституциялык укугу боюнча атайын курстарды даярдоо үчүн окуу-методикалык аспектиде, ошондой эле Кыргыз Республикасынын конституциялык жана процесстик мыйзамдарын оптималдаштыруу боюнча иш процессинде пайдаланылыши мүмкүн.

6. Авторефераттын диссертациянын мазмунуна шайкештиги.

Автореферат диссертацияга толугу менен шайкеш келет, анын негизги жоболору чагылдырылган, Кыргыз Республикасынын Жогорку Аттестациялык Комиссиясынын талаптарына толук ылайык келтирилген. Анда диссертациялык изилдеө процессинде алынган негизги максаттар жана милдеттер, корутундулар камтылган. Авторефератта кыргыз, орус жана англий тилдеринде кыскача аннотация келтирилген. Авторефераттын жана жарыяланган макалалардын мазмуну диссертациянын мазмунуна дал келет.

7. Диссертациянын мазмунундагы жана шекеттөлүшүндөгү кемчиликтер.

Диссертациянын жогоруда белгиленген артыкчылыктарына карабастан, анын айрым кемчиликтери байкалды:

1. Диссертациялык иште Кыргыз Республикасынын колдонуудагы мыйзамдарына жана сот органдарынын ишмердүүлүгүндөгү тигил же бул ченемдерди колдонуу практикасына толук баа берилбей, салыштырмалуу талдоо жүргүзүлүп калган.

2. Издөнүүчү диссертациялык изилдеөнүн алкагында сот реформасын ишке ашыруу механизмдерине байланыштуу маселелерди жетиштүү иликтеген эмес.

3. Автор чет элдик авторлордун илимий эмгектерин жана жакындык жана алысды чет олкөлөрдөгү сот реформасынын практикасын терсенирээк карал, талдан чыгышы керек эле.

Бирок, бул эскертуулар талкуу жана сунуштоо мүнөзүнө ээ, жалпысынан алгана диссертациялык иштин маанисин темендөтпейт.

8. Диссертациянын негизги жоболорууни, жыйынтыктарынын жана корутундуларынын жарыялангандыгын ырастоо

Диссертациялык изилдеө темасы боюнча автор томонкүдөй илимий макалаларын жарыялаган:

1. Бакирова Н.Ж. О некоторых теоретико-правовых аспектах становления судебной власти в Кыргызстане. [Текст] / Бакирова Н.Ж. // Научный альманах – Тамбов – 2016. – № 8-2(22) – С. 37-40.

2. Бакирова Н.Ж. О некоторых аспектах развития конституционного контроля в общем механизме власти в Кыргызстане. [Текст] / Бакирова Н.Ж. // Научный альманах – Тамбов – 2016. – № 8-2(22) – С. 41-44.

3. Бакирова Н.Ж. Об институциональных аспектах развития судебно-правовой системы в Кыргызской Республики. [Текст] / Бакирова Н.Ж. // Известия ВУЗов Кыргызстана – Бишкек, 2019. – № 7 – С. 105-108.

4. Бакирова Н.Ж. О некоторых аспектах развития судебной власти в контексте судебно-правовой реформы Кыргызстана. [Текст] / Бакирова Н.Ж. // Наука, новые технологии и инновации Кыргызстана. – Бишкек, 2019. – № 8. – С. 106–109.

5. Бакирова Н.Ж., Дуйсенов Э.Э. О некоторых предпосылках судебно-правовой реформы в Кыргызстане. [Текст] / Бакирова Н.Ж., Дуйсенов Э.Э. // Материалы Международной научно-практической конференции в рамках Сапаргалиевских чтений на тему: Актуальные вопросы и реализации концепции правовой политики Республики Казахстан (период с 2010 до 2020 года). – Алматы – 2019. – С. 26–30.

6. Бакирова Н.Ж. К вопросу о становлении судебной системы в Кыргызстане / Бакирова Н.Ж. // Наука, новые технологии и инновации Кыргызстана – Бишкек – 2020. – №1 – С. 95–99.

9. Диссертациянын "Илимий даражаларды берүү тартиби жөнүндө" жобого шайкештиги.

Жыйынтыгында белгилей кетүүчү нерсе, Бакирова Нургүл Жакыповнанын юридикалык илимдердин кандидаты илимий даражасын алууга сунушталган "Кыргыз Республикасында сот реформасынын конституциялык-укуктук маселелери" деген темада диссертациясы жогорку илимий-теориялык дөңгөлдө аткарылган, өзгөчө практикалык мааниге ээ, илимий жаңылануунун зарыл болгон элементтерин жана бир катар негизделген, логикалык жактан текшерилген теориялык корутундуларды жактырууга жана колдоого татыктуу практикалык сунуштарды камтыйт.

Бакирова Нургүл Жакыповнанын «Кыргыз Республикасында сот реформасынын конституциялык-укуктук маселелери» деген темадагы диссертациялык изилдеөсү 2012-жылдын 22-августундагы №578 «Илимий даражаларды берүүнүн тартиби жөнүндө» жобонун 2-бөлүмүнүн 9-пунктуунун таланттарына жооп берет жана анын автору 12.00.02 - конституциялык укук; муниципалдык укук адистиги боюнча юридикалык илимдердин кандидаты деген илимий даражага татыктуу.

Пикир Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер академиясынын Саясий изилдеөлөр жана экспертиза борборунун Мамлекет жана укук болумунун отурумунда талкууланды жана жактырылды (2020-жыл, «4»-декабрь, № 8 Протокол).

Кыргыз Республикасынын
Улуттук илимдер академиясынын
Саясий изилдеөлөр жана экспертиза
борборунун Мамлекет жана укук болумунун
башчысы,
юридика илимдеринин доктору,
улук илимий кызметчы



Токтогулов А.А.

КЫРГЫЗ МАМЛЕКЕТТИК
ЮРИДИКАЛЫК УНИВЕРСИТЕТИ (КГЮА)
КЫРГЫЗСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ЮРИДИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ (КГЮА)

Входящий

№ 01/2/05 от 05.12.2020 г.